



ПРОТОКОЛ № 26

заседания экзаменационной комиссии от 17 мая 2014г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Акматалиев А.А. - д.ф.н., (19.01.01.10.01.03), директор, ИЯиЛ НАН КР, академик
Члены комиссии: Турдыева Т.К. - д.ф.н., (10.02.20) доц., отв. асст. у. и лит. экск. Москв.
Кадыралиева Д.Ж. - к.ф.н., (10.02.20) доц., зав. каф. Госу-го и ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Талиева Т.З. - к.ф.н., (10.02.20) и.а. доц., каф. Госу-го и ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Касымалиева С.С. - ст. преп. иеш. яз. каф. Госу-го и ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;
Жапарова В.А. - преп. ашв. яз. каф. Госу-го и ин. яз. ИЯиЛ НАН КР;

Утверждена приказом ИЯиЛ НАН КР

№ 162/02-9 от «12» 05 2014г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Рахмедиев Эркин Алимбекович
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: из книги: 'Geographic

- I. Дисциплинарный перевод текста оригинала по специальности р-#1 хор
- II. Устное изложение текста из той книги р-#4 узн.
- III. Газетная статья "The Times of Central Asia". хор
- IV. Условный устный текст - хор.

Постановили: считать что тов. _____
выдержал экзамен с оценкой _____

Рахмедиев Э. Э.
хорошо.

Председатель экзаменационной комиссии: _____
Члены экзаменационной комиссии: _____

Акматалиев А.А.
Турдыева Т.К. - [подпись]
Кадыралиева Д.Ж. - [подпись]
Талиева Т.З. - [подпись]
Касымалиева С.С. - [подпись]
Жапарова В.А. - [подпись]

«Утверждаю»
Директор ИЯиЛ НАН КР
А.А.Акматалиев
«15» 05 2014г.

ПРОТОКОЛ № 26

заседания экзаменационной комиссии от 17 мая 2014г.

СОСТАВ КОМИССИИ:

Председатель: Алибашиев А.А. - д.ф.н., (10.01.10.01.05), директор, ЧЛАН НАН КР, и.о.дир.
Члены комиссии: Турнишова Т.К. - д.ф.н., (10.02.20) доц., ст. акад. яз. и лит. Узбек. языка
Кадыралиева Д.Т. - к.ф.н., (10.02.20) доц., зав. каф. Госуд-го и ин. яз. ЧЛАН НАН КР
Толмашева Т.З. - к.ф.н., (10.01.20) в.а. доц., каф. Госуд-го и ин. яз. ЧЛАН НАН КР
Касималиева С.С. - ст. преп. инж. яз. каф. Госуд-го и ин. яз. ЧЛАН НАН КР
Жапарова В.А. - преп. инж. яз. каф. Госуд-го и ин. яз. ЧЛАН НАН КР

Утверждена приказом ИЯиЛ НАН КР

№ 61/02-9 от «12» 05 2014г.

СЛУШАЛИ:

Приём кандидатского экзамена по английскому языку
(наименование дисциплины)

Рахмедиев Эркин Алимбекович
(фамилия, имя, отчество)

На экзамене были заданы следующие вопросы: из книги: Гестона

- Geography, Roberts, Anderson
- I. Тисвинный перевал такста пришло по специальности р-#1 хор.
 - II. Устное изложение текста из той книги р-#4 удачи.
 - III. Газетная статья "The Times of Central Asia". хор
 - IV. Новости устной речи - хор.

Постановили: считать что тов.
выдержал экзамен с оценкой

Рахмедиев Э. Э.
хорошо.

Председатель экзаменационной комиссии:
Члены экзаменационной комиссии:

Алибашиев А.А. - [подпись]
Турнишова Т.К. - [подпись]
Кадыралиева Д.Т. - [подпись]
Толмашева Т.З. - [подпись]
Касималиева С.С. - [подпись]
Жапарова В.А. - [подпись]

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

«Бекитем»

Кыргыз Республикасынын
Улуттук Илимдер Академиясынын
Тил жана Адабият Институтунун
директору

А.А. Акматалиев

/мөөрү жана колу коюлган/

15.06.2017 ж.

2017-жылдын 17-майындагы экзамендик комиссиянын отурмунун
№ 26 ПРОТОКОЛУ

КОМИССИЯНЫН КУРАМЫ:

Торегасы: А.А. Акматалиев - ф.и.д., (10.01.01.10.01.09), Кыргыз Республикасынын
Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун директору, академик;

Комиссиянын мүчөлөрү:

Т.К.Жумалиева – ф.и.д., (10.02.20) доц., Манас университетинин англис тили жана
адабияты бөлүмү;

Д.Ж. Кадыралиева - ф.и.д., (10.02.20), доц. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер
Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасы;
Жамашева Г.З. – ф.и.д., (10.02.20), доц., Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер
Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили
кафедрасынын башчысы;

Касмалиева С.С. - ф.и.д., (10.02.20), доц. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер
Академиясынын Тил жана Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили
кафедрасынын немец тили сабагы боюнча улук мугалим;

Назирова В.А. - Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана
Адабият Институтунун Мамлекеттик жана чет тили кафедрасынын немец тили сабагы
боюнча мугалим;

Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият
Институтунун 2017-жылдын 12-майындагы №161а/02-9 буйругу менен бекитилген

УГУШТУ:

Англис тили боюнча кандидаттык экзаменди кабыл алуу
(сабактын аталышы)

Рахмединов Эркин Эмилбекович
(аты-жөнү)

Экзаменде төмөндөгү суроолор берилди:

Tectonic Geomorphology. Roberts. Anderson дун китебинен

- I. Адистиги боюнча түп нускадагы тексттин жазуу жүзүндөгү котормосу p-71,
жакшы
- II. Жогоруда аталган китептен оозеки айтып берүү p-74 канааттандыраарлык.
- III. «The Times of central Asia» гезиттик макаласы: жакшы
- IV. Оозеки речинин шыктары –жакшы.

Бекитилди: жолдош Э. Э. Рахмединов
экзаменди Жакшы деген баа менен тапшырды.

Экзамендик комиссиянын төрагасы:
Экзамендик комиссиянын мүчөлөрү:

А.А.Акматалиев /колу коюлган/
Т.К. Жумалиева /колу коюлган/
Д.Ж. Кадыралиева /колу коюлган/
Г.З. Жамашева /колу коюлган/
С.С. Касмалиева /колу коюлган/
В.А. Назирова /колу коюлган/

/мөөрү коюлган/

Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгул Мамытбековна
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормосу «Бипрофи» котормочулук
агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512.
Котормочу Карабаева Назгул Мамытбековна

Бипрофи Кыргыз Республикасы
0776 021 512
0550 021 512
www.biprofi.kg
biprofi.kg@biprofi.kg
TIN 0281201510266



yvfhj

Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Байтик-Баатыра, дом 3-4

Седьмое мая две тысячи двадцать четвертого года

Я, **Дербишова Мимоза Темирбековна**, частный нотариус **нотариального округа города Бишкек Кыргызской Республики**, действующий на основании лицензии №791 от 24.09.2019 года, выданной МЮ КР, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Карабаевой Назгул Мамытбековны**, переведившего текст документа с **русского** языка на **кыргызский** язык, которая сделана собственноручно в моем присутствии. Личность переведившего текст данного документа переводчика установлена, дееспособность проверена.

Переводчик предупрежден об ответственности за достоверность перевода и нарушение тайны совершенного нотариального действия.

Зарегистрировано в реестре № 791-2024-0669826

Взыскано:

Государственной пошлины 50 сом

Услуги правового и технического характера 50 сом

Нотариус



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Дата: 07.05.2024, 07:54:45
Имя: Дербишова Мимоза Темирбековна
Имя: мимоза_д_рбишова_т_т_и_н_а_с_и_н_т_у_р_у_с_т_в_о_у_с

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү, үй 3-4

Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын жетинчи майы

Мен, КР ЮМ тарабынан 24.09.2019-жылы берилген №791 лицензиянын негизинде иш алып барган Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын нотариалдык округунун жеке нотариусу **Дербишова Мимоза Темирбековна**, документтин текстин орус тилинен кыргыз тилине которгон котормочу **Карабаева Назгүл Мамытбековнанын** кол тамгасынын аныктыгын жана документке менин көзүмчө кол койгонун тастыктайм. Документтин текстинин котормосун аткарган котормочунун өздүгү такталды, иш-аракетке жөндөмдүүлүгү текшерилди.


Котормочуга котормонун аныктыгы жана аткарылган нотариалдык иш-аракеттин ачыкка чыгарылбашы үчүн жоопкерчилик жөнүндө эскертүү берилди.

№791-2024-0669826 реестринде катталды.

Мамлекеттик алым: 50 сом.

Укуктук жана техникалык мүнөздөгү кызматтар: 50 сом

Нотариус /мөөрү жана колу коюлган/



Документке электрондук кол тамга коюлду.

Күнү: 07.05.2024, 07:54:45

Аты-жөнү: Дербишова Мимоза Темирбековна

Hash: /код/



Перевод с русского языка на кыргызский язык выполнен переводческим агентством «Бипрофи»
Тел: 0776 021 512, 0550 021 512. Переводчик Карабаева Назгүл Мамытбековна
Бул документтин орус тилинен кыргыз тилине котормосу «Бипрофи» котормочулук агенттигинде аткарылды. Тел: 0776 021 512, 0550 021 512.
Котормочу Карабаева Назгүл Мамытбековна

